

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

17-январь 2022-жыл № 8

Жалал-Абад ш.

Төрайым: А.Д.Доранава
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10
Катышкандар: 9

КҮН ТАРТИБИ:

1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча текшерүүгө даярдыктар боюнча.
2. КРнын жарлыгын аткаруу максатында университеттин ПОК жана кызматкерлеринин арасында маданий-эстетикалык иш-чаранын проектин, программасын, графигин иштеп чыгуу боюнча
3. Аккредитацияга даярдыктар

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова – КРнын Президентинин алдындагы улуттук мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан түзүлгөн комиссиянын графигине ылайык 2020-жылдын 19-январь күнү биздин университеттин иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү жөнүндө текшерүүсү күтүлүүдө. Ал текшерүүнүн максаты жардам берүү. Андыктан, алгач ар бир тармак иш кагаздарын ирееттеп, каталарын оңдоп даяр болушу керек жана кээ бир түшүнбөгөн маселелерди билип алуу үчүн да ыңгайлуу шарт түзүлүп жатат. Ошондой эле, МТСИ боюнча проректорунун алдындагы №6 жыйынында каралган жана белилген тапшырмалар боюнча МТБнын нормативдүү документтерин, жүргүзүп жаткан иш кагаздарын ирээттебедиңиздер.!? Азыр убакыт чукул болуп жаткандыктан келе жаткан текшерүүгө даяр болушубуз керек. андык ар бир тармакка кулактандырып, иш кагаздарын ирээттеп, белгиленген мезгилде комиссиянын кароосуна алып келүүлөрүн жана башка иштерди уюштурууну МТБнын башкы адиси Кубанычбек Бекболотович колго алыңыз.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Мамлекеттик тил бөлүмүнүн башкы адиси К.Б.Калчекеев - келе жаткан комиссия боюнча баардык иштерди жүрүп жатат, тармактарга, бөлүмдөргө кулактандырамын, өз убагында комиссияга иш кагаздарын ирээти менен алып келүүсүн камсыздаймын.

Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, медициналык пункттун врачы Н.К.Ибрагимова, жаштар комитетинин төрагасы А.А.Усенов – биздин бөлүмдүн иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү колго алдык. Ирээттеп нукка салып жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча комиссиянын келишин университеттин факультеттери, колледждери жана бөлүмдөрүнө кулактандыруу, уюштуруу жана комиссиянын ишине көмөктөшүү МТБнын башкы адиси К.Б.Калчекеевге жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова – КРнын Президентинин “Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиясы” жарлыгынын алкагында жана аны ишке ашыруу максатында университеттин ПОК жана кызматкерлеринин арасында иш-чара өткөрүү керек. Андыктан иш-чаранын проектин, программасын, сценарийин даярдап бекитиш керек.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, жетектөөчү адиси Ы.А.Шаимкулов – иш-чаранын проектин, программасынын алгачкы шилтемелерин жасап баштадык, бир жуманын ичинде бүтүп бекитебиз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. КРнын Президентинин “Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиясы” жарлыгынын алкагында жана аны ишке ашыруу максатында университеттин ПОК жана кызматкерлеринин арасында иш-чара өткөрүүнүн проектисин, программасын, сценарийин даярдоо МЭБдин адистерине жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова –университетте бир канча программалар аккредитациядан өтүүгө даярданып жаткандыгын билесиздер, ошого байланыштуу МТБ, МЭБ, ЖК, МП, “Ден соолук” спорттук борбору ар бириңиздер университеттин сайтындагы өзүнүздөрдүн бөлүмчөнүздөрдү сүрөттөрдү, маалыматтарды жаңылаңыздар.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Маалымат катчы Т.Т.Абдырахманов – сайттагы маалыматтар эски, сүрөттөр талапка жооп бербейт, ошондуктан барын жаңылап берсеңиздер жайгаштырып коёбуз. Бардык бөлүмдөрдүн кызматкерлери макул дешти.

ТОКТОМ КЫЛАТ:


- 3.1. Аккредитацияга даярдануунун алкагында, МТБ, МЭБ, ЖК, МП, “Ден соолук” спорттук борборунун кызматкерлери университеттин сайтындагы ар бири өздөрүнө тиешелүү бөлүмчөлөрдөгү маалыматтарды, сүрөттөрдү толукташсын жана жаңылашсын.
- 3.2. Сайтты жаңылоо жана толуктоо боюнча жалпы жоопкерчилик маалымат катчы Т.Т.Абдырахмановго жүктөлсүн.

МТСИ проректор:



Доранова А.Д.

Катчы:



Базарбек к.У.